



С. Кудайбергенов  
Алесбай асекеш  
С киргизской языке (2  
фрагмент - 1958.

# Г'юль Ат атоочун 1екес калык песеми - чыноздашоу

~~Онутуну таңа сөздүк составды толуктанышы менен байланыштуу,~~

Тилде ат атооч эң байыркы убактардан тартып эле колдонулган. Мунун тилде эң байыркы убактан бери жашы анын колдонулуга ынтайлуулугу менен байланыштуу. Тилде мунун керектиги зат же анын белгилерин көрсөтүүчү тиги же бул жалпы мааниден гана эмес, баарыдан мурда диалогдук речтен сезилет. Ат атооч бир гана сездин ордуна колдонулбастан, кээде ал бир канча сездин ордуна да колдонулат. Диалогдук речте толук сүрөттөлгүп берилген суроого кеп сез менен жооп берүүнүн ордуна ат атооч аркылуу бир сез менен гана жооп берилет. Мындай учурда ат атооч сүйлемдегү бардык эле сездердүн ордуна колдонула бербестен, езунун жалпы мааниси боюнча камтый ала турган сездердүн ордуна гана колдонулат. ~~Ат атооч~~ <sup>менен аниачы</sup> колдонуучу сездер мааниси жагынан биренчей болушат. Кеп сездин бир сез менен берилши, болгондо, бул суроого катыштырылган сездердүк жоопто кайталабоо учун болгон болуу нерек. Мисал учун К. Мантешевдин "Каныбек" романындагы Керечтин "хоготкон кулуугунун" сүрөттөлүшүн ылалы:

...байлоодон кулук уурдатып ошону изүүлдөп жрем.

Эн тамгасы жок, өзү ак кула.

"Кааласа кылар кеп санат,

Калбыр еңке жез канат;

Жабышкак далы, салык төш,

Кара байыр казан ат;

Асыл чыккан нерсеге

Айтса эн келер далай сез;



Бото борбай, буура сан,

Доду мандай, бото кез! ..." - деген КУЛУК ЭЛЕ, -

- деди Кереч.

(Р.Жапаров, Калыбек,

Аңдай ак кула атты көргөнүбүз жөн... 112-бет).

№:

Ошо кезде эр Манас

Ак куланы токунул

Анык тулшар жаны бар

Чаткаягы колоттой

Мандайында кашка тиш

Талтай койгон болоттой

Жерди басса туяты

Кемкөрүп койкон чарацай

Соорусунун жаязы

Тай жарышчу талаадой.

x                    x

x

Анын арка жагынан

Алтындан тумар тагылган,

Мандайында багы бар,

Кулагында шамы бар,

Куюндан буткөн жаныбар.

Түмшүгүнүн устүндө

Ноктоонун кескен тагы бар,

Кондурдай болгон жаныбар,

Оң жанбашта жайыбар,

3

- 17 -

октой болгон жаны}бар

Аккула кирди чубоого /Манас/ деген

Аккулданын гиеролальк сыйдашындағы белгилік сөздердүн  
ар бириң айтып отурбастаң, мыңдай ат эпосто гана болот  
ден ат атооч арқылуу бир сөз менен айттууга болот.

← Бир канча сөздердүн мыңдай ат атооч арқылуу берилгүш-

-кийинкинин маанисінин жалпылығы, демек, бир еңчей  
конкреттүү маанилерди билдиругу жөндөмдүүлүгү менен бай-  
ланыштуу. Ат атоочтун тиілдеги эң керектүүлүгү мына мыңда  
турат: биринчиден, көп сөздүү маанисин өзгөртпөй  
туруп, аз сөз менен берүү жағынан ат атоочтор артыкбаш  
сөздердүү кайталабоого алыш келет; әкінчиден, тездетүү,  
кыскарттуу бу ролу жағынан ал шарттуу түрдө жазуудагы  
скорописке жакын; ұчун-уден, суйлемдөгү кәэ бир сөз-  
дердүү улам кайталап отурбастаң аны маанисine карата ат  
атоочтун түрлөрү арқылуу берүүнүн стилдик ролу да чоң.  
Ошондуктан ат атооч оозеки речте да жана адабий тиілде да  
көндири колдонулат. Жогоркудай зарылдыктардың нағылжасында  
ат атоочтор тиілде байыркы убактардан бери жашап келе  
жат жана әваймак түрсун, әнын составы башка сөз  
туркмдерунун әсебиенен ажырындан төлүктелүүде. Н./Эдесъ  
дечь должна идти о прономилизации имён!/. 2./Отрывок  
из-за субстантивации местоимений/

~~Грамматикаларынан деги же белгилүү.~~  
байыркы гректере бөлөрөн. ~~Андооччының түрүнде оның миссиясынан~~ Аттооччының түрүнде оның миссиясынан  
~~Аттооччының түрүнде оның миссиясынан~~ Ар кайсында да дауда аз түндүк абалынан чөлөп,  
~~Аттооччының түрүнде оның миссиясынан~~ котоңчук үндедөдө эки компоненттүү дадаал  
~~Аттооччының түрүнде оның миссиясынан~~ соз чөлөп барыт! Болгондо, бул анын  
~~Аттооччының түрүнде оның миссиясынан~~ дийнүзгөн маани сине сабаккашынуу  
~~Аттооччының түрүнде оның миссиясынан~~ болчуу көрөх.

~~Көрүнүктөөткөн дейн слогон, бирок маанини жөнгөн жогор~~  
Худай эле маанини билүүргөн: ~~го - ордуна / вместо/, пометка~~  
~~имя, название/. Бул термин швед, итальян / оғономе/,~~  
~~француз / речь о~~  
~~тилиnde да татарл~~ сөздөн жосалган: ~~Wort für~~ - улун,  
~~ордуна - за, вместо; Wort - слово, имя/~~

Ат тоочтуун орус тилиндеги "местоимение" деген термини да  
анын зат, сын, сан тоочтордун ордуна колдонула турганда  
~~жакшы боло айлай.~~

Кыргыз тилиндө бул термин биринчи чыккан грамматика-  
ларда ~~эле~~ "ат тооч" дей атальын, ошондан бери эч өзөрүүсүз  
колдонулуп келе жатат.

Кыргыз тилиндеги ат тооч да ~~жөнгөн жана атталған~~  
тилдердегидей компоненттик составы жагынан татаал сез,  
жана терминдик маани <sup>су</sup> жагынан да алардынына ошон: ат - назва-  
ние, аттооч - имя; башкача айтканда, "ат тооч" <sup>"чөлөп"</sup> терминин  
езу тоочтордун аты, тоочтордун атын атай турган тооч  
дегенди билдиret. Бирок бул термин да жана ага берилли  
кеle жаткан аныктама да кайрадан кароону талап кылат.